

## Ж. Турусбеков атындагы №33 жалпы билим берүүчү орто мектебинин ата-энелер чогулушунун №2 ТОКТОМУ

16.12.2020-ж.

Каба айылы:

Чогулушка 10 мугалим

Ата-энелер 100 катышты.

Каралуучу маселелер.

1. Окуучуларга ысык тамак берүүдө жардамчы ашпозчуга эмгек акы чыгарып берүү жөнүндө.

-Угулду: Күн тартибинде каралуучу маселе боюнча мектеп директору А. Мурзакулов сөз сүйлөп төмөнкүлөргө токтолду.

Урматтуу ата-энелер өзүңөргө белгилүү болгондой 2020-2021-окуу жылынын сентябрь айынан баштап окуучуларга ысык тамак бере баштадык. Азыркы күндө 131 окуучу ысык тамак ичип жатышат. Кырдаалга байланыштуу 1-класстан башкасы онлайн түрүндө окушту. 2020-жылдын 9-декабрынан баштап бардык окуучулар келе баштады. Ушул ысык тамак бериле баштагандан баштап бир топ көйгөйлөр жаралууда, жалгыз ашпозчу тамак кылып, нан бышырып, идиш жууп жетишпейт экен. Ошондой эле таза суу бир айда 2-3 рейс кетип калат. Окуучулардын тамак ичкен идиштери сынып, стол жапкычтары жыртылып, электр өткөргүчтөрү күйүп алмаштырууга туура келет экен. Биз сиздерди ушул маселелерибизди чечип жардам берет деген ойдобуз. Бул проблема ар бир мектепте көйгөйлүү проблема болууда. Айыл өкмөттүн бул нерселерди чечүүгө чамасы жетпейт. Ошондуктан ар бириңиздер өз оюңуздарды ортого салып, кеңешип бизге жардам берсеңиздер деп суранамын.

Айтылган сунуштарды угуп ата-энелер өз ой-пикирлерин айтышты.

- Абдыкарова Данакан урматтуу ата-энелер мектеп директору туура айтып өттү. Балдарыбыз эртең менен үйдөн шышылып тамак ичпей жөнөшөт. Келип мектептен тамактанышып жатышат, бул жакшы иш. Мен бала бакчада ашпозчу болуп иштеймин. Жалгыз ашпозчу 130 балага жетишпейт. Ошондуктан жардамчы ашпозчу алып эмгек акысын чыгарып берсек.

Жумабаева Назира башка мектептерде ысык тамак берүүгө деп 150-200 сомдон чогултат. Биз 100 сомдон чогултуп жардамчы ашпозчуга 5000 сом берсек калганы жанагы директор айткан чыгымдарга жумшалса. Жалпы ата-энелер макул деп колдошту. Сүйүнбек кызы Санабар урматтуу ата-энелер 100 сомдон акчаны ар айдын 15-20ларына чогултуп бүтсөк. Бул жерде мугалимдерди чогулт деп убара кылбай ар бир класстын ата-энелер комитеттери чогултуп бир адамды кассир кылып өткөрүп берсек. Ошол адам акчаны кармап өзү сарптап, ашкан акчаны өзүндө сактаса жакшы болот эле.

Култаева Ашамкан туура айтасыңар мен 1-класстын ата-энелер комитети Сүюнбек кызы Санабарды, 2а-класстын ата-энелер комитети Кушбакова Гүлнурду, 2б-класстын ата-энелер комитети Дүйшө кызы Назираны, 3-класстын ата-энелер комитети Тойонова Лираны, 4-класстын ата-энелер комитети Осмонова Наргизаны комиссия мүчөсүнө жана Осмонова Наргизаны комиссиянын төрайымдыгына сунуш кыламын. Ата-энелер толук бир добуштан колдошту.

Жогорудагы маселелерди угуп жана талкуулап ата-энелер чогулушу  
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ысык тамак берүүдө төмөнкүдөй комиссия курамы түзүлсүн.

- Осмонова Наргиза- комиссиянын төрайымы.
- Дүйшө кызы Назира – комиссиянын мүчөсү.
- Кушбакова Гүлнур- комиссиянын мүчөсү.
- Тойонова Лира- комиссиянын мүчөсү.
- Сүюнбек кызы Санабар- комиссиянын мүчөсү.

2. Түзүлгөн комиссия ата-энелерден ар бир бала үчүн 100 сомдон чогултсун.

3. Чогулган акча каражаты комиссиянын төрайымы Осмонова Наргизада сакталсын жана керектүү иштерге иштетүү үчүн комиссия мүчөлөрү менен макулдашып иштешип, акт түзүп 2-3 айда бир ата-энелерге отчет берип турсун.

4. Ар бир айдын 15-20сында толук 100 сомдон чогултулсун. Ашпозчуга 5000 сомдон эмгек акы берилсин жана директордун өтүнүчү менен керектүү иштерге акча каражаты сарпталсын.

Чогулуштун төрагасы:



Мурзакулов А.

Катчысы:

Пусурова Г.